

2022-ЖЫЛДЫН 31 мартына
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
“ФИНКА Банк” ЖАК

миң кыргыз сому менен

	2022-жылдын 31 мартына	2021-жылдын 31-декабрына	2021-жылдын 31 мартына
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана эсептик активдер	457 516	426 427	414 558
Пайда жана чыгымдар аркылуу калыс нарк боюнча баа берилген финансылык активдер			(7 692)
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкындагы эсептер жана депозиттер	445 970	280 080	251 488
Банктардагы эсептер жана депозиттер	139 557	694 070	321 087
Төлөөгө чейин кармалуучу баалуу кагаздар			13 982
РЕПО операциялар			
Кардарларга кредиттер	9 068 960	8 923 290	7 315 214
Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам	(427 304)	(398 635)	(325 821)
Таза кредиттер	8 641 656	8 524 655	6 989 392
Негизги каражаттар	370 884	361 167	331 505
Материалдык эмес активдер	27 117	30 203	27 991
Мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн киреше салыгы кийинкиге калтырылган актив			
Кийинкиге калтырылган салык активи			
Башка активдер	442 948	178 682	100 952
БАРДЫГЫ БОЛУП АКТИВДЕР	10 525 648	10 495 284	8 443 262
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Пайда жана чыгымдар аркылуу калыс нарк боюнча баа берилген финансылык милдеттенмелер	64 566	1 902	
Банктардын жана башка финансылык институттардын эсептери жана депозиттери	52 905	115 697	53 685
Кардардын каражаттары	5 639 075	5 754 898	4 776 422
Карызга алган каражаттар	1 361 331	1 348 171	505 088
Төлөнүүчү киреше салыгы	14 308	24 768	9 639
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	3 972	4 972	4 580
Башка милдеттенмелер	659 180	353 060	579 893
Субординацияланган карыз			
БАРДЫГЫ БОЛУП МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР	7 795 337	7 603 468	5 929 309
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	1 474 761	1 474 761	1 474 761
Кошумча төлөнгөн капитал	0		0
Бөлүштүрүлбөгөн пайда/чыгым	1 255 550	1 417 055	1 039 192
БАРДЫГЫ КАПИТАЛ	2 730 311	2 891 816	2 513 953
БАРДЫГЫ БОЛУП МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	10 525 648	10 495 284	8 443 262

* - 2015-жылдын 3-мартында улуттук жана чет өлкөлүк валюталарда банк операцияларын жүргүзүү укугуна №051, 051/1 банк

** Банктарга сунушталган кредиттер жана финансылык ижара боюнча активдер жана чегерилген пайыздар боюнча түзүлгөн
потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам (РППУ) өлчөмү регулятивдик талаптарга ылайык
611 786,41 миң сомду түзөт.

*** Киреше өлчөмү регулятивдик талаптарга ылайык 110 793,49 миң сомду түзөт.

Башкарманын Төрагасы

Саидахматов М.Т.

Башкы бухгалтер

Азимжанова Н.А.



**2022-ЖЫЛДЫН 31-мартына
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
“ФИНКА Банк” ЖАК**


миң кыргыз сому менен

	2022-жылдын 31 мартына	2021-жылдын 31-декабрына	2021-жылдын 31 мартына
Пайыздык киреше	566 786	2 124 680	478 040
Пайыздык чыгаша	(153 890)	(517 023)	(107 558)
Пайыздар эсептелген активдердин нарксызданышына резервдерди калыбына келтирүү/түзүүгө чейин таза пайыздык киреше	412 896	1 607 656	370 482
Пайыздар эсептелген активдердин нарксызданышына резервдерди калыбына келтирүү/түзүү	(38 830)	(39 272)	27 759
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	374 067	1 568 385	398 241
Валюталык киреше/чыгымдар	21 373	42 896	14 090
Алынган комиссиялар	24 668	75 783	13 433
Төлөнгөн комиссиялар	(13 614)	(45 079)	(9 256)
Башка киреше	873	664	(558)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕ	33 300	74 265	17 709
ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДИКТЕН ТҮШКӨН ПАЙДА	407 366	1 642 650	415 950
ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГЫМДАР	(290 664)	(1 047 567)	(246 733)
Башка активдер боюнча РГПТУ (Түзүү)/Калыбына келтирүү	4 280	(1 809)	677
САЛЫК САЛУУГА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	120 982	593 274	169 894
Киреше салыктары боюнча чыгымдар	(13 308)	(64 206)	(18 688)
ТАЗА ПАЙДА/ЧЫГЫМДАР	107 674	529 068	151 205
БАРДЫГЫ БОЛУП ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ	107 674	529 068	151 205

* - 2015-жылдын 3-мартында улуттук жана чет өлкөлүк валюталарда банк операцияларын жүргүзүү укугуна №051, 051/1

Башкарманын Төрагасы

Башкы бухгалтер



Саидахматов М.Т.

Азимжанова Н.А.

КРУБ ТАРАБЫНАН БЕКИТИЛГЕН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМАТТАР
2022-жылдын 31-мартына карата (ал күндү кошкондо)
“ФИНКА Банк” ЖАК

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдин айкын мааниси	Ченемдин белгиленген мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	0,3%	20% жогору эмес
Банк менен байланыштуу болгон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	0,0%	15% жогору эмес
Банк менен байланыштуу болбогон банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	3,5%	30% жогору эмес
Банк менен байланыштуу болгон банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	0,0%	15% жогору эмес
Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.1)	24,7%	12% кем эмес
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.2)	23,0%	6% кем эмес
Биринчи деңгээлдеги негизги (базалык) капиталдын шайкештик коэффициенти (K 2.3)	23,0%	4,5% кем эмес
Лeverаж коэффициенти (K2.4)	24,9%	8% кем эмес
Ликвиддүүлүк ченеми (K3.1)	80,0%	45% кем эмес
"Узун" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрүнүн саны (K4.2)	0,0%	20% жогору эмес
"Кыска" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрүнүн саны (K4.3)	0,0%	20% жогору эмес

Башкарманын Төрагасы

Башкы бухгалтер



Саидахматов М.Т.

Азимжанова Н.А.